

НАСЫЯ КЕЛИШИМИН ТҮЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ ОФЕРТА

Бишкек ш.

«___» _____ 2026-ж.

«ДОСТУКЧА» микрокредиттик компаниясы» ЖЧК, СИН 02207202210377, 2022-жылдын 22-июлунан №208046-3301-ООО Юридикалык жакты мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн жана КРУБдун, 2022-жылдын 5-сентябрындагы №515 Микрокредиттик компания катары эсептик каттоо жөнүндө күбөлүтүнүн негизинде микрофинансылык иш жүргүзгөн, юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Горький көч. 70, Уставдын негизинде аракеттенген Башкы директору Д.Ж. Омурбекова атынан, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 396, 399, 402-беренелерин жоболорун жетекчиликке алуу менен, ушул Кредит келишимин түзүү жөнүндө офертаны (мындан ары – «Оферта») Кыргыз Республикасынын жараны [ФАА], [туулган күнү]-жылы туулган, паспорт сериясы [паспорттун номери, сериясы], [берген орган] тарабынан [берилген датасы] берилген, ЖИН [жеке идентификациялык номери], мобилдик телефону [телефон номери], электрондук почта дареги [email], жашаган дареги: [каттоо дареги] жөнөтөт жана төмөндөгү шарттарда Кредит келишимин түзүүнү сунуштайт.

Ушул Офертанын акцепти (төмөндө баяндалган Кредиттик келишимди кошо алганда) алган адамдын өз колу менен кол коюусу / киргизүү (активдештирүү) жолу менен жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюу аркылуу жөнөтүлгөн ырастоо үчүн атайын код ушул Офертаны жана/же Офертаны алган адамдын мобилдик телефонунун номери өздүк ишинде логиндин жана паролдун чыныгы Офертасын алган адам тарабынан сайтында жайгашкан кабинеттин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.

Ушул Офертанын акцепти (төмөндө берилген Кредит келишимин кошо алганда) Акцептанттын ушул Оферта (төмөндө берилген Кредит келишимин кошо алганда) Акцептант өз колу менен койгон жана Оференттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн колу жана Оференттин мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн кагаз жүзүндөгү документке барабар электрондук документ болуп саналарына макулдугун тастыктайт.

Акцепт толук жана шартсыз болуп эсептелет, Кредит келишиминин ажырагыс бөлүгү болуп саналат, ушул Оферта сыяктуу эле Акцептанттын Кредит келишиминин бардык шарттарына толук жана шартсыз макулдугун, түзгөндүгүн жана кабыл алгандыгын билдирет.

2025-жылдын 31-июлундагы Кыргыз Республикасынын санариптик кодексинин №178 4-пунктун 139-беренесинин - ылайык, электрондук документтердин топтомуна кол коюу: ушул оферта, төмөндө баяндалган кредиттик келишим, ага карата тиркемелер жана башка документтер, киргизүү (активдештирүү) жолу менен бир электрондук кол тамга менен ишке ашырылат аркылуу жөнөтүлгөн ырастоо үчүн атайын код чыныгы оферта алган адамдын уюлдук телефону жана/же адамдын колдонуусу, өздүк кабинетинде логиндин жана паролдун ушул Офертасын алган Сунуш кылат.

Насыянын суммасы 15 000 (он беш миң) сомго чейин болгон учурда бул Келишимге Карыз алуучунун идентификациясынын уникалдуу кодун камтыган жөнөкөй электрондук кол тамганы пайдалануу менен, ошондой эле жазуу жүзүндө өз колу менен редитордун жакын жайгашкан кеңсесинде кол коюлушу мүмкүн..

Насынын суммасы 15 000 (он беш миң) сомдон жогору болгон учурда бул Келишимге Карыз алуучу тарабынан жазуу жүзүндө кредитордун жакынкы офисинде жазуу жүзүндө колу коюлууга тийиш

КРЕДИТТИК КЕЛИШИМ № _____

Бишкек ш.

«__» _____ 2026 ж.

«ДОСТУКЧА» микрокредиттик компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому, каттоо маалыматы: Каттоо № 208046-3301-ООО, ЖСН 02207202210377, ИУЖК коду 31553170, юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Горький көч. 70, (мындан ары - Кредитор) атынан Уставдын негизинде иш алып барган Башкы директор Омурбекова Динара Жанышбековнанын бир тараптан,

Кыргыз Республикасынын жараны _____, жеке номуру _____ паспорт сериясы _____ тарабынан _____ -жылы берилген; катталган/жашаган дареги _____; байланыш номуру _____ + WhatsApp мессенжери; электрондук почта дареги _____ (мындан ары текст боюнча – Карыз алуучу), башка тараптан

чогуу «Тараптар», ал эми өз-өзүнчө «Тарап» деп аталып, төмөнкүлөр тууралуу кредиттик келишимди (мындан ары - Келишим) түзүштү:

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ

1.1. Кредитор Карыз алуучуга керектөө максатында [**микрокредиттин так максаты**] [**микрокредиттин суммасы цифралар менен жана жазуу түрүндө**] сом өлчөмүндө, [**микрокредиттин мөөнөтү сан менен**] мөөнөтүнө, [**кредитти кайтаруу күнү**] чейин календардык күнгө микрокредит берет, ал эми Карыз алуучу микрокредитти ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган Микрокредитти төлөп жабуу графигине ылайык өз убагында кайтарып берип, аны пайдалангандыгы үчүн пайыздарды төлөөгө милдеттенет.

1.2. Ушул Келишимдин негизинде берилген микрокредит мөөнөтүндө төлөө, төлөөгө жөндөмдүүлүк, өз учурунда кайтаруу шарттары менен берилет.

1.3. Микрокредиттин толук баасынын өлчөмү, анын ичинде микрокредит боюнча пайыздар, үчүнчү жактардын комиссиялары, бышманалар жана башка төлөмдөр, эгерде колдонулса, ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болгон №2 тиркемеде көрсөтүлгөн.

1.4. Тараптар офертада, ушул Келишимде, ошондой эле ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болгон тиркемелерде жана/же макулдашууларда көрсөтүлгөн бардык милдеттемелерди аткарууга милдеттүү.

1.5. Тараптар офертада, ушул Келишимде, ошондой эле ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болгон тиркемелерде жана/же макулдашууларда көрсөтүлгөн башка укуктарды таанып жана сактоого макул.

1.6. Карыз алуучу бул Келишим боюнча берилчү кредиттин мөөнөтүнө жана суммасына шайкеш келген мөөнөткө жана суммага кредитордун алдындагы финансылык тобокелдиктерин камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу полисин каалаган камсыздандыруу уюмунда сатып алууга укуктуу.

Камсыздандыруу полисин тариздөө үчүн карыз алуучу коомдун дарегине камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу полисин ыктыярдуу сатып алуу жөнүндө карыз алуучунун кредитордун алдындагы тобокелдиктери арыз жөнөтөт.

2. МИКРОКРЕДИТ БЕРҮҮ ЫКМАСЫ, ТАРТИБИ ЖАНА ШАРТТАРЫ

2.1. Кредитордун www.fino.kg веб-сайтында офертанын шарттары менен таанышкан соң, Карыз алуучу каалаган сумманы жана мөөнөттү көрсөтүү менен өтүнмө калтырат.

2.2. Кредитор өз кезегинде көрсөтүлгөн сумманы белгиленген мөөнөткө берүү мүмкүнчүлүгүн текшерет, андан кийин Кардарда алдын ала бекитилген сумма же кредит берүүдөн баш тартуу жөнүндө маалымат чагылдырылат.

2.3. Насыя берүүгө алдын ала макулдук берилген учурда Карыз алуучу верификациялоо жол-жобосунан өтөт. Насыянын суммасы 15 000 (он беш миң) сомго чейин болсо, верификация онлайн-форматта, ошондой эле Кредитордун жакынкы кеңсесинде жүргүзүлүшү мүмкүн жана келишимге жазуу жүзүндө өз колу менен кол коюлат. Кредиттин суммасы 15 000 (он беш миң) сомдон ашкан учурда Карыз алуучу Кредитордун жакынкы кеңсесине жеке кайрылуу жолу менен офлайн-верификациядан өтүүгө милдеттүү. Кредитор насыянын суммасын Карыз алуучу тарабынан сайтта катталууда көрсөтүлгөн электрондук капчыкка ушул Келишимге кол коюлгандан жана зарыл болгон учурда белгиленген муздатуу мезгили өткөндөн кийин берет. Бул Келишим боюнча Насыя каражаттары (карыздын суммасы) Кредитор тарабынан толук алынган күндөн тартып толук берилди деп эсептелет.

2.4. Бул Келишим боюнча карыз акча каражаттары (карыздын суммасы) Кредитор тарабынан толук алынган күндөн тартып толук төлөндү деп эсептелет.

2.5. Карыз алуучу өзүнүн милдеттенмелерин аткарбоонун жана/же талаптагыдай эмес аткаруунун кесепетинде карызды төмөнкү тартипте төлөйт:

Биринчи кезек: кредиттин суммасы.

Экинчи кезек: Карызды жабууга байланыштуу Кредитордун чыгымдары (мамлекеттик алымды төлөө, нотариустардын, адвокаттардын/юристтердин кызмат акыларын төлөө ж.б.).

Үчүнчү кезек: кредит суммасына болгон пайыздар.

Төртүнчү кезек: бышмана.

2.6. Карыз алуучу кредитордун дарегине карыз алуучунун кредитордун алдындагы финансылык тобокелдиктерин камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу полисин ыктыярдуу сатып алуу жөнүндө арыз жөнөткөн учурда, карыз алуучу кредиторго камсыздандыруу сыйлыгынын суммасын берилүүгө тийиш болгон кредиттин суммасынан кармап калууну жана аны камсыздандыруу полисин тариздөө үчүн тандап алган камсыздандыруу уюмунун пайдасына которууну тапшырат.

3. МИКРОКРЕДИТ БОЮНЧА ПАЙЫЗДЫК ЧЕН ЖАНА КОМИССИЯЛЫК ТӨЛӨМДӨР

3.1. Микрокредитти пайдалануу үчүн 28,8% өлчөмүндө жылдык номиналдык пайыздык чен эсептелет.

3.2. Улуттук банктын талаптарына жана Кредитордун ички ченемдик документтерине

ылайык эсептелген микрокредит боюнча жылдык натыйжалуу пайыздык чендин өлчөмү жылдык 33,45% ды түзөт.

3.3. Карыз алуучу үчүн микрокредитти пайдалануу боюнча айлык пайыздык чен 2,4% (30 календардык күн) деп белгиленет.

3.4. Пайыздарды чегерүү микрокредитти алгачкы берүү мөөнөтүнө жүргүзүлөт, кардардын арызынын негизинде төлөм мөөнөтү узартылган учурда Келишимдин шарттарын өзгөрткөндүгү үчүн кредиттин суммасынан бир жолку комиссия эсептелет: 14 (он төрт) күнгө – 12,3% өлчөмүндө, 30 (отуз) күнгө – 19,7% өлчөмүндө.

3.5. Карыз алуучу ушул Келишимдин негизинде Кредитор тарабынан эсептелген карыз талашсыз болуп саналаарына жана Соттук буйрук тартибинде өндүрүлүүгө тийиш экендигине макул болот.

4. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ.

4.1. Карыз алуучу төмөнкү укуктарга ээ:

4.1.1. Бул Келишимге кол коюлган учурдан тартып кредит суммасы электрондук капчыкка түшкөнгө чейин эсептелүүчү муздатуу мезгили ичинде акысыз түрдө кредиттен баш тартууга.

4.1.2. Карызды графикте көрсөтүлгөн төлөмдүн мөөнөтүнө чейин, толугу менен же жарым-жартылай, Кредиторду алдын ала кабарлабастан жана/же санкциялар же айыптык төлөмдөр жок мөөнөтүнөн мурда төлөп жабуу, ошол эле учурда эсептелген пайыздарды төлөөгө милдеттенет.

4.1.3. Финансылык-кредиттик мекемелердин, төлөм уюмдарынын электрондук же мобилдик капчыктары аркылуу, ошондой эле банктык практикада каралган башка аралыктан төлөө ыкмалары менен төлөм жүргүзүүгө укуктуу. Төлөмдөр төлөм уюмдарынын терминалдары аркылуу дагы жүргүзүлүшү мүмкүн. Мында финансылык-кредиттик мекемелердин, төлөм уюмдарынын же үчүнчү жактардын комиссиялык төлөмдөрү Карыз алуучунун милдети болуп эсептелип, алар кредит боюнча төлөм катары каралбайт жана ушул Кредиттик Келишим боюнча карызды жабууга киргизилбейт.

4.1.4. Карыз алуучу ушул Келишимдин шарттарына ылайык 14 (он төрт) же 30 (отуз) күндүк белгилүү мөөнөткө карызды төлөө датасын өзгөртүү жөнүндө арыз берүү укугуна ээ.

4.1.5. Карыз алуучу ушул Келишимдин шарттарына ылайык карызды реструктуризациялоо боюнча арыз берүү укугуна ээ. Реструктуризация шарттары Карыз алуучу менен жеке талкууланып, жаңы төлөм графиги иштелип чыгат жана ушул Келишимге Карыз берүүчү менен кошумча макулдашуу түзүлөт.

4.1.6. Карыз алуучу кредиттин мөөнөтү аяктаганга чейин ушул Келишимдин алкагында кошумча кредит суммасын алууга укуктуу. Кошумча кредит суммасын берүү шарттары ушул Келишим менен каралган.

4.1.7. Карыз алуучу ушул Келишимдин шарттарына ылайык учурдагы карызын толук төлөп жапкандан кийин жаңы кредиттерди алуу үчүн өтүнмө берүүгө укуктуу. Жаңы кредиттерди алуу мүмкүнчүлүгү бардык Карыз алуучулар үчүн каралган жалпы шарттарга ылайык Кредит берүүчү тарабынан каралат.

4.1.8. Кредитордун www.fino.kg веб-сайтындагы Жеке кабинети аркылуу оферта, ушул Келишим, Кредитордун кеңсесинде кол койгон документтер жана/же башка электрондук документтер менен таанышып чыгууга.

4.1.9. Өзүнүн Жеке кабинетинен www.fino.kg сайтынан офертаны, ушул Келишимди жана башка электрондук документтерди жүктөп алып, басып чыгарууга укуктуу.

4.2. Карыз алуучунун милдеттери:

4.2.1. Төлөм графигине ылайык төлөмдөрдү жүргүзүүгө милдеттүү.

4.2.2. Төлөмдөр өз убагында төлөнбөй калган учурда, ар бир кечиктирилген күн үчүн 0,08 (нөл бүтүн жүздөн сегиз) % өлчөмүндө бышмана төлөө, бирок кредиттин суммасынын 10 (он) % ашпоосу шарт. Бышмана кечиктирилген ар бир күн үчүн кечигүүнүн 1 (биринчи) календардык күнүнөн тартып чегерилиши мүмкүн.

4.2.3. Өзүнүн анкеталык/жеке маалыматтары жана/же Карыз алуучуну так аныктоо үчүн зарыл болгон башка маалыматтарды так жана чындыкка дал келген түрдө берүү.

4.2.4. Кредит берүүчүнү бардык маалыматтардын (паспорт маалыматтары, каттоо/жашаган дареги, электрондук почта дареги, байланыш номери, WhatsApp мессенжериндеги байланыш номери ж.б.у.с.) өзгөрүүсү жөнүндө өзгөргөн күндөн тартып үч күндүн ичинде кабарлоо. Болбосо, мурунку реквизиттерге жиберилген ар кандай корреспонденция (кат алышуу, билдирүү, эскертүү ж.б.) тийиштүү түрдө аткарылган болуп эсептелет.

4.2.5. Эгерде төлөмдөр төлөм уюмдары жана/же каржы-кредит мекемелери, анын ичинде алардын электрондук/мобилдик капчыктары аркылуу жүргүзүлсө, анда Кредит берүүчүнүн талабы боюнча, кредит суммасынын кайтарылгандыгы жана пайыздар төлөнгөндүгү жөнүндө далилдерди бир календардык күндүн ичинде Кредит берүүчүгө сунуштоо/берүү.

4.2.6. Эгерде төлөмдөр төлөм уюмдары жана/же каржы-кредит мекемелери, анын ичинде алардын электрондук/мобилдик капчыктары аркылуу жүргүзүлгөн учурда, Кредит берүүчүнүн эсептик/банктык эсебинде карызды төлөө фактысы чагылдырылбаса, анда себептерин өз алдынча тактоо жана жоюу үчүн чараларды көрүү.

4.2.7. Кредитордун карызды жабуу талабынын сакталышын камсыз кылуу.

4.2.8. Эгерде Кыргыз Республикасынын керектөө кредити жөнүндө мыйзамдарына ылайык кредитор тарабынан эсептелген карыз жүгүнүн көрсөткүчү 60 (алтымыш) пайыздан ашса, ушул Келишимге кол коюлганга чейин милдеттенмелерди аткарбоо тобокелдиги жана жогорку карыздык оорчулук учурунда ага карата жоопкерчилик чарасын колдонуу мүмкүндүгү менен таанышат. Карыз алуучунун милдеттенмесин аткарбоо тобокелдиктери жана ага карата жоопкерчилик чараларын колдонуу мүмкүндүгү менен маалымдалгандыгын жана макулдугун тастыктагандыгы карыз алуучунун электрондук кол тамгасы менен КЖК 60% дан жогору болгон учурда кредит алууга макулдугу болуп саналат.

4.3. Кредитордун укуктары:

4.3.1. Кредитор белгиленген төлөм графигине ылайык төлөмдөрдү өз убагында алууга укуктуу.

4.3.2. Төлөмдөрдү өз убагында төлөбөгөн учурда Кредитор Карыз алуучудан күн сайын 0,08 (нөл бүтүн жүздөн сегиз) % өлчөмүндө бышмана төлөөнү талап кылууга укуктуу. Ошол эле учурда, бардык кредит мөөнөтү ичинде эсептелген жалпы бышмана кредит суммасынын 10 (он) % ашпоого тийиш.

4.3.3. Эгер Карыз алуучу өз милдеттенмелерин аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, ошондой эле бир календардык күндөн ашык мөөнөттө кечиктирилген карызы болсо, Кредитор кредиттин суммасын кайтарып берүүнү, пайыздарын жана бышмананы төлөп берүүнү талап кылууга укуктуу. Мындай учурларда коюлган талаптардын тартиби, ыкмалары жана жыштыгы Кредитор тарабынан өз алдынча аныкталат.

4.3.4. Кредитор Карыз алуучуну кредит суммасын кайтарып берүү жана пайыздарды төлөө мөөнөттөрү келгенге чейин өзүнүн милдеттенмелерин өз убагында жана тийиштүү түрдө аткаруу тууралуу кабарлоого милдеттенет. Кабарлоо ыкмалары жана жыштыгы Кредитор тарабынан өз алдынча аныкталат.

4.3.5. Кредитор Карыз алуучуга СМС-билдирүүлөр, телефон чалуулар, WhatsApp аркылуу билдирүүлөр/чалуулар, жазуу түрүндөгү (кагаз түрүндө) каттарды катталган дарегине жана иш жүзүндө жашаган жерине, электрондук каттарды, ошондой эле Кредитордун сайтындагы Карыз алуучунун жеке кабинетине PUSH-билдирүүлөрдү жөнөтүү аркылуу карызды төлөөнү талап кылууга укуктуу. Бул аракеттердин ыкмалары жана жыштыгы Кредитор тарабынан өз алдынча аныкталат.

4.3.6. Кредитор Карыз алуучу Кредитордун www.fino.kg веб-сайтына киргенде чогултулган Карыз алуучунун идентификациялабаган жеке маалыматтарын алууга укуктуу. Мындай маалыматка IP-дарек, cookie маалыматтары, мобилдик түзмөктө сакталган телефон номерлери, браузер тууралуу маалымат, суралган барактын дареги, интернет кызматын көрсөтүүчү провайдердин домендик аты ж.б. кириши мүмкүн. Мындай маалыматтарды чогултууга Карыз алуучу Кредитордун www.fino.kg веб-сайты же Кредитордун кеңсесинде идентификация/верификациядан өткөндө макулдугун берет.

4.3.7. Кредитор Карыз алуучунун байланыш адамдарына карыздын бар экендиги, аны төлөө зарылдыгы жөнүндө, ошондой эле Карыз алуучунун байланыш маалыматы (телефон номери, WhatsApp номери, электрондук почта ж.б.у.с.) өзгөргөндүгү жөнүндө билдирүүлөрдү жөнөтүүгө укуктуу. Мындай билдирүүлөрдүн ыкмалары жана мезгилдүүлүгү Кредитор тарабынан өз алдынча аныкталат. Тараптар Кредитордун бул аракеттери акылга сыярлык, ак ниет жана Карыз алуучунун жеке жашоого болгон укугун бузбай турганын моюнга алышат.

4.3.8. Кредитор бир тараптуу тартипте келишимге жана электрондук документтерге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду Кредитордун www.fino.kg веб-сайтынын тиешелүү бөлүмүндө жарыялоо аркылуу Карыз алуучуга билдирүү менен киргизүүгө укуктуу. Өзгөртүүлөр жана толуктоолор жарыяланган күндөн тартып 10 (он) календардык күндөн кийин күчүнө кирет жана ошол учурдан тартып тараптар үчүн милдеттүү болуп калат.

4.3.9. Кредитор мамлекеттик органдардан, юридикалык жана/же жеке жактардан Карыз алуучу жөнүндө ар кандай маалыматты, анын ичинде анын анкеталык жана жеке маалыматтарын талап кылууга укуктуу.

4.3.10. Кредитор Карыз алуучуга карызды төлөп жабуу мөөнөтүн узартуудан же Договордун шарттарын өзгөртүүдөн баш тартууга укуктуу, эгер мындай узартуу же өзгөртүү Карыз алуучунун ашыкча карыз жүгүн жарата турган болсо же жаратышы мүмкүн

болсо, ошондой эле мындай аракеттер кредитти кайтарбоо коркунучун жогорулаткан учурларда.

4.4.Кредитор төмөнкүлөргө милдеттүү:

4.4.1. Кредитор ушул Келишимдин шарттарына ылайык Карыз алуучуга кредитти өз убагында берүүгө милдеттенет.

4.4.2. Кредитор ушул Келишимге кол коюлган күндөн тартып 3 (үч) жумушчу күндүн ичинде камсыздандыруу сыйлыгынын суммасын карыз алуучунун кредитордун алдындагы финансылык тобокелдиктерин камсыздандыруу үчүн Камсыздандыруу компаниясынын пайдасына которууга милдеттенет.

4.4.3. Кредитор эсепти жүргүзүүгө жана Карыз алуучунун өз милдеттенмелерин өз убагында аткаруусуна, анын ичинде графикке ылайык төлөмдөрдүн келип түшүшүн текшерүүгө милдеттүү.

4.4.4. Кредитор Карыз алуучуга анын карызынын абалы жөнүндө актуалдуу маалыматты, анын ичинде суммалар, төлөө мөөнөттөрү жана кечиктирилген учурда мүмкүн болуучу айыптык санкциялар жөнүндө маалыматтарды берүүгө милдеттенет.

4.4.5. Кредитор, мыйзамда талап кылынгандан башка учурларда, Карыз алуучунун бардык маалыматтарынын купуялуулугун сактоого жана ушул Келишимде каралгандан башка учурларда, Карыз алуучунун макулдугусуз үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого милдеттенет.

4.4.6. Кредитор Кредиттин шарттарына тиешелүү бардык өзгөртүүлөр, анын ичинде келишимге же электрондук документтерге киргизилген өзгөртүүлөр жөнүндө Карыз алуучуга өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин кеминде 10 календардык күн калганга чейин билдирүүгө милдеттенет.

4.4.7. Кредитор ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткарууга байланыштуу Карыз алуучунун суроо-талаптарын жана кайрылууларын кароого жана өз убагында жооп берүүгө милдеттенет.

4.4.8. Кредитор кредиттик ишмердүүлүктү жөнгө салуучу мыйзамдардын бардык ченемдерин жана талаптарын, анын ичинде Карыз алуучулардын укуктарын коргоо жагынан сактоого милдеттенет.

4.4.9. Кредитор келишимде көрсөтүлгөн байланыш ыкмаларын жана каражаттарын ушул Келишим боюнча өзүнүн милдеттенмелерин аткаруу үчүн гана пайдаланууга жана Карыз алуучу же анын байланыш адамдары менен баарлашуу укугун кыянаттык менен пайдаланбоого милдеттенет.

4.4.10. Эгерде Кыргыз Республикасынын керектөө кредити жөнүндө мыйзамдарына ылайык эсептелген карыз алуучунун карыздык жүгүнүн көрсөткүчү 60 (алтымыш) пайыздан ашса, Кредитор кредиттик келишим түзүлгөнгө (кол коюлганга) чейин карыз алуучуга милдеттенмелерди аткарбоо тобокелдиктери жана ага карата мүмкүн болуучу жоопкерчилик чарасы жөнүндө кол койдуруу менен билдирүүгө милдеттенет. Карыз алуучунун милдеттенмесин аткарбоо тобокелдиктери жана ага карата жоопкерчилик чараларын колдонуу мүмкүндүгү менен маалымдалгандыгын жана макулдугун тастыктагандыгы карыз алуучунун электрондук кол тамгасы менен КЖК 60% дан жогору болгон учурда кредит алууга макулдугу болуп саналат.

4.4.11. Кредитор карыз алуучу менен кредиттик келишим түзүлгөнгө (кол коюлганга) чейин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык потенциалдуу кредит жөнүндө негизги маалыматтардын баракчасын карыз алуучуга берүүгө милдеттенет.

4.4.12. Кредитор карыз алуучуга кредиттик келишим боюнча милдеттенмелердин аткарылбагандыгынын же талаптагыдай аткарылбагандыгынын кесепеттерин түшүндүрүүгө жана таанышуу үчүн тиешелүү тактоо баракчасын берүүгө милдеттүү, мында карыз алуучунун милдеттенменин аткарылбай калуу тобокелдиктери жана жоопкерчилик чараларын колдонуу мүмкүндүгү жөнүндө маалымдалгандыгын тастыктаган документ болуп аталган баракча карыз алуучунун электрондук колтамга коюусу саналат.

4.4.13. Кредитор микрокредит боюнча чегерүүлөрдүн жалпы суммасы, анын ичинде пайыздар (үстөк баа), комиссиялар, бышманалар, айыптар жана туумдар, анын ичинде реструктуризациялоо учурунда берилген микрокредиттин суммасынын 60 (Алтымыш) пайызынан ашпоого милдеттенет.

5. КЕЛИШИМДИ АТКАРУУНУН ТАРТИБИ

5.1. Карыз алуучу ушул Келишимде көрсөтүлгөн реквизиттерди пайдалануу менен накталай акча каражаттарын кассага (терминалга) же Кредитордун банкына эсебине салуу жолу менен же башка жеткиликтүү төлөө ыкмаларын колдонуу менен Микрокредитти жана ал боюнча пайыздарды төлөө графигине ылайык микрокредит боюнча кезектеги төлөмдөрдү жүргүзүүгө милдеттенет.

5.2. Ушул Келишимдин шарттарына ылайык, Тараптар ушул Келишим боюнча Карыз алуучу тарабынан салынган акчалай милдеттенмени толук аткаруу үчүн жетишсиз болгон суммалар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык микрокредиттик карызды төлөөгө жумшала тургандыгын аныкташты.

6. ТӨЛӨӨ МӨНӨТҮН ӨЗГӨРТҮҮ ЖАНА КОШУМЧА КАРЫЗ СУМАСЫН АЛУУ ТАРТИБИ

6.1. Карыз алуучу карызды төлөө мөөнөтүн өзгөртүү демилгесин көтөрүүгө укуктуу, ал 14 (он төрт) же 30 (отуз) күндүк белгилүү мезгилге узартылышы мүмкүн. Карыз алуучу автоматташтырылган түзүлүштөр аркылуу карызды төлөп жабуу мөөнөтүн өзгөртүүнүн демилгелешти керек.

6.2. Карыз алуучуга жаңыланган төлөм графиги менен кошумча макулдашуу жөнөтүлөт, ал жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуу менен кол коюуга тийиш.

6.3. Карызды төлөө мөөнөтү өзгөргөн учурда карыз алуучу ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналган, Тиркемеде №2 белгиленген узартуу үчүн комиссияны төлөйт жана жөнөкөй электрондук кол тамга аркылуу кошумча макулдашууга кол коет. Кошумча макулдашууга кол коюлган учурда карыз алуучу өз ыктыяры менен камсыздандыруу полисин сатып алуу жөнүндө арызды коомдун дарегине жиберүү жолу менен карыз алуучунун кредитордун алдындагы финансылык тобокелдиктерин камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу полисин сатып алууга укуктуу.

6.4. Эгерде чегерүүлөрдүн жалпы суммасы (анын ичинде пайыздар (үстөк баа), комиссиялар, бышманалар, айыптар, туумдар) берилген кредиттин суммасынын 60 пайызынан ашып кетсе, Карыз алуучу карызды төлөө мөөнөтүн өзгөртүүнү демилгелөө

укугуна ээ, ал автоматташтырылган түзүлүштөр аркылуу жана кошумча макулдашууга кол коюу менен 14 (он төрт) же 30 (отуз) күнгө узартылышы мүмкүн, келишимдин шарттарын өзгөртүү үчүн бир жолку комиссияны төлөбөстөн. Карызды төлөө мөөнөтүн өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөн учурда карыз алуучу камсыздандыруу полисин ыктыярдуу сатып алуу жөнүндө арызды коомдун дарегине жиберүү жолу менен карыз алуучунун кредитордун алдындагы финансылык тобокелдиктерин камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу полисин сатып алууга укуктуу.

6.5. Карыз алуучу кредитордун веб-сайтынын өздүк кабинетинен кошумча сумманы алууга билдирме берүү жолу менен колдонуудагы төлөө графигине ылайык негизги карызды төлөө боюнча учурдагы милдеттенмелерин карыз алуучу тиешелүү түрдө аткарган шартта, ушул Келишимдин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин кредиттин кошумча суммасын талап кылууга укуктуу www.fino.kg.

6.6. Кредитор тарабынан оң чечим кабыл алынган учурда карыз алуучу төлөмдөрдүн жаңыртылган графиги менен чектелбестен, кредиттик келишимдин шарттарын кайра кароону караган кошумча макулдашуунун долбоору жана зарыл учурда камсыздандыруу сый акысынын өлчөмүн оңдоо жөнөтүлөт. Кредиттин кошумча суммасын алууда карыз алуучу камсыздандыруу полисин ыктыярдуу сатып алуу жөнүндө арызды коомдун дарегине жиберүү жолу менен карыз алуучунун кредитордун алдындагы финансылык тобокелдиктерин камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу полисин сатып алууга укуктуу.

6.7. Кошумча кредит боюнча алынган бардык сумма негизги суммага кошулат жана Карыз алуучу аны жаңыртылган төлөм графигинде бекитилген, кайра каралган шарттарга ылайык төлөөгө милдеттенет.

7. КАРЫЗДЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯЛООНУН ШАРТТАРЫ ЖАНА ТАРТИБИ

7.1. Карызды реструктуризациялоо Карыз алуучу тарабынан төлөө мөөнөттөрү сакталбаган (кечигип калган) учурда мүмкүн. Реструктуризациялоо процессинин башталышы кредитордон да, Карыз алуучунун өзүнөн да болушу мүмкүн.

7.2. Эгерде карызды реструктуризациялоо процесси Кредитор тарабынан демилгеленсе, Кредитордун кызматкерлери реструктуризациялоону сунуштоо үчүн Карыз алуучу менен байланыш түзүүгө милдеттүү. Карыз алуучунун макулдугу алынган учурда реструктуризациялоонун жеке шарттары талкууланат жана Карыз алуучунун учурдагы финансылык мүмкүнчүлүктөрүнүн негизинде жаңы төлөм графиги иштелип чыгат. Төлөмдөрдүн жаңы графиги менен карызды реструктуризациялоо боюнча кошумча макулдашуу түзүлөт.

7.3. Эгерде демилге Карыз алуучудан келип, реструктуризациялоо процессин өз алдынча баштаса, ал Кредитордун кеңсесине кайрылып, тиешелүү арызды берүүгө тийиш. Карыз алуучунун арызын кароонун жыйынтыгы боюнча Кредитор карызды төлөөнүн жаңыланган шарттарын чагылдырган жаңы төлөм графигин иштеп чыгат, ошондой эле жаңы төлөм графиги менен учурдагы кредиттик келишимге кошумча макулдашуунун долбоорун түзөт.

7.4. Эгерде Карыз алуучу реструктуризациялоо шарттарын толук аткаrsa жана карызды жаңы төлөм графигине ылайык төлөсө, кредит толугу менен төлөндү деп эсептелет жана Карыз алуучунун Кредитордун алдындагы милдеттенмелери токтотулат.

8. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

8.1. Эгерде ушул Келишимдин шарттарында жана/же башка электрондук документтерде башкача каралбаса, тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ушул Келишим боюнча милдеттердин аткарылбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартат.

8.2. Карыз алуучу кечиктирген ар бир күн үчүн кредиттин суммасынын 0,08 (нөл бүтүн жүздөн сегиз) % өлчөмүндө, бирок кредиттин суммасынын 10 (он) % ашпаган өлчөмүндө бышмана төлөө боюнча милдетти шартсыз кабыл алат.

8.3. Карыз алуучу офертанын жана/же ушул Келишимдин алкагында берилген ар кандай маалыматтын тактыгы үчүн жалгыз жоопкерчилик тартат.

8.4. Карыз алуучу өз алдынча жоопкерчилик тартат жана кредиттин суммасы кандай максатта алынганына карабастан (жеке пайдалануу, жеке муктаждыктарга сарптоо, үчүнчү жактарга финансылык жардам көрсөтүү ж.б.у.с.) оферта, ушул Келишимде жана/же электрондук документтердин шарттарында каралган бардык милдеттенмелерди өзүнө алат.

8.5. Кредитор Карыз алуучу тарткан ар кандай чыгымдар үчүн, анын ичинде Карыз алуучу офертанын, ушул Келишимдин жана/же электрондук документтердин шарттары, ошондой эле алардын өзгөртүүлөрү жана/же толуктоолору менен таанышпагандыгына жана/же өз убагында таанышпагандыгына байланыштуу пайда болгон чыгымдар үчүн жоопкерчилик тартпайт.

9. ТАЛАШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ

9.1. Ушул Келишимден келип чыккан тараптардын ортосунда келип чыгышы мүмкүн болгон бардык талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер доомат берилген күндөн тартып 20 (жыйырма) жумушчу күндүн ичинде жазуу-доомат жүзүндө сүйлөшүүлөр жолу менен чечилет.

9.2. Ушул Келишимден же ага байланыштуу келип чыккан, анын ичинде аны аткарууга, бузууга, токтотууга, токтотууга же жараксыз деп табууга байланышкан талаш-тартыштар, талаптар же дооматтар Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук сотунда чечилет.

9.3. Тараптар карыз пайда болгон учурда Кредитор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте соттун буйругун берүү жөнүндө арыз менен сотко кайрылууга укуктуу экенин моюнга алышат. Карыз алуучу мындай буйрук анын катышуусуз берилиши мүмкүн экендигине макул.

10. КЕЛИШИМДИН КОЛДОНУЛУУ МӨӨНӨТҮ

10.1. Бул Келишим ага Тараптар кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет жана Тараптар өз милдеттенмелерин тийиштүү түрдө толук аткарганга чейин күчүндө болот.

11. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР

11.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык компетенттүү органдарга мындай маалыматтарды жеткирүү милдеттүү болгон учурларды кошпогондо, ушул Келишимдин колдонуу мөөнөтү ичинде да, ушул Келишимдин мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 5 (Беш) жылдын ичинде да ушул Келишимдин бардык шарттары, ошондой эле ушул Келишимди аткарууга байланыштуу Тараптар алган ар кандай маалымат жана берилмелер катуу

купуялуу болуп саналат жана карама-каршы тараптын алдын ала жазуу жүзүндөгү макулдугусуз ачыкка чыгарылууга же үчүнчү жактарга берилүүгө жатпайт.

11.2. Тараптар оферта, ушул Келишим жана/же башка электрондук документтер (Келишимдин ушул жобосунун тексти боюнча мындан ары - электрондук документтер) карыз алуучу кол тамгасы жана Кредитордун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кол тамгасы менен кол коюлган жана Кредитордун мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн кагаз документтерге эквиваленттүү экенин моюнга алышат. Демек алар мындай документтерге окшош юридикалык кесепеттерге алып келет жана талаш-тартыштарды соттон тышкаркы тартипте да, соттон да чечүүдө далилдөө предмети жана/же далил боло алат.

11.3. Кредитор мамлекеттик органдарга, мамлекеттик/муниципалдык ишканаларга жана/же сот органдарына көрсөтүү үчүн электрондук документтерди басып чыгарууга укуктуу.

11.4. Электрондук документтердин текстинде/мазмунунда кагазга басылгандар менен Кредитордун серверинде сакталган электрондук версиясынын ортосунда айырмачылыктар болсо, электрондук версия түпнуска деп таанылат/эсептелет. Буга ылайык, тараптар электрондук документтердин электрондук вариантын жетекчиликке алышат.

11.5. Ушул Келишимге тиешелүү ар кандай кат алышуулар (кат алышуулар, кабарлоолор, билдирүүлөр ж.б.) көрсөтүлгөн электрондук почта, почта даректери жана WhatsApp мессенжери боюнча жүргүзүлүп, юридикалык күчкө ээ болушу керек жана талаш-тартыш жаралган учурда талаш-тартыштарды соттон тышкаркы тартипте да, соттон да чечүүдө далилдөө предмети жана/же далил боло алат.

11.6. Келишимде көрсөтүлгөн байланыштар боюнча жөнөтүлгөн кайсы болбосун билдирүү Карыз алуучу тарабынан алынган болуп эсептелет.

11.7. Эгерде соттун чечими менен офертанын, ушул Келишимдин жана/же электрондук документтердин жарым-жартылай шарттары жараксыз болуп калса, бул офертанын, ушул Келишимдин жана/же электрондук документтердин калган шарттарына таасирин тийгизбейт. Сот тарабынан жараксыз деп табылган шарттын ордуна жаңы шарт колдонулат, анын мааниси сот тарабынан жараксыз деп табылган шарттардын маанисине мүмкүн болушунча туура келүүгө тийиш.

11.8. Бул Келишимге бардык өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор, эгерде алар ушул Келишимге кошумча макулдашуулар түрүндө жазуу жүзүндө түзүлүп, эки Тарап кол койгон учурда гана жарактуу болот.

11.9. Бул Келишимге бардык тиркемелер, макулдашуулар, толуктоолор жана/же башка документтер анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

11.10. Офертада, ушул Келишимде жана/же башка электрондук документтерде каралбаган башка маселелер Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен чечмеленет жана жөнгө салынат.

11.11. Насыянын суммасы 15 000 (он беш миң) сомго чейин болгон учурда бул Келишимге Карыз алуучунун жөнөкөй электрондук колтамгасын колдонуу менен (текшерүү аркылуу жөнөтүлгөн тастыктоо кодун киргизүү жолу менен), ошондой эле жазуу жүзүндө Кредитордун жакынкы кеңсесинде кол коюлушу мүмкүн. Электрондук кол тамганы пайдалануу менен кол коюлган учурда Келишим түп нускасынын юридикалык күчүнө ээ болот жана кагаз жүзүндө кошумча тариздөөнү талап кылбайт. Мындай Келишимдин кол

коюлган нусканы идентификациялоочу Скан-көчүрмөсү жана электрондук версиясы түп нусканын күчүнө ээ жана сотто, анын ичинде буйрук өндүрүшүнүн алкагында берилиши мүмкүн.

11.12. Насыянын суммасы 15 000 (он беш миң) сомдон жогору болсо, Келишимге Карыз алуучу өз колу менен жазуу жүзүндө Кредитордун жакынкы кеңсесинде кол коюуга тийиш.

12. ТАРАПТАРДЫН МААЛЫМ ДАРЕКТЕРИ ЖАНА КОЛ ТАМГАЛАРЫ

“ДОСТУКЧА” МКК” ЖЧКсы Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Горький көч. 70, ЖСН: 02207202210377 ИУЖК: 31553170 Банк: «Оптим Банк» ААК БИК: 109016 Алыш-бериш эсебинин № 1091610655180139 Омурбекова Д.Ж.	[Карыз алуучунун толук аты-жөнү] Паспорт: [серия, номер, берген орган жана дата] Каттоо дареги: [каттоо боюнча дарек] Иш жүзүндө дарек: [жашаган дареги] Карыз алуучунун жөнөкөй электрондук кол тамгасы менен кол коюлду (Карыз алуучунун мобилдик телефонуна SMS-билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн атайын коду [код] киргизүү (активдештирүү) жолу менен жана/же Жеке кабинеттеги Логин жана Сыр белгини (паролду) колдонуу аркылуу тастыктоо).
---	---

Мен, Кыргыз Республикасынын жараны _____, жеке номерим _____, _____ тарабынан _____ жылы берилген _____ сериясындагы паспорттун ээси, байланыш номерим _____ +WhatsApp мессенжери, Кредитордун www.fino.kg сайтында жайгашкан оферта, кредиттик келишими жана/же электрондук документтердин мазмуну менен толук таанышып чыктым жана алар менен толугу менен макулмун. Кредитордун кредит өнүмүн алуу менен жеке каалоом болуп саналат, ал менен ниеттериме толугу менен туура келет жана электрондук документтердин шарттарында каралган милдеттенмелерди кабыл алам. Ошондой эле мага кредиттик келишим жана/же башка электрондук документтер боюнча кабыл алынган милдеттенмелерди аткарбоо же талапка ылайык эмес аткаруу кесепеттери толугу менен түшүндүрүлдү. Эгерде өз милдеттенмелеримди аткарбай калсам жана/же талаптагыдай аткарбасам, Кыргыз Республикасынын жарандык, кылмыш-жаза жана/же административдик мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Электрондук документтердин шарттарына макул экенимди жөнөкөй электрондук кол тамганы коюу аркылуу ырастайм.

/Жөнөкөй электрондук кол тамга коюлган/

Тиркеме №1

_____ -жылдагы

№ _____ кредиттик келишимге

Кредитти жана пайыздарды төлөө графиги

Кредитор: “ДОСТУКЧА” микрокредиттик компаниясы” ЖЧКсы

Карыз алуучу: _____

Микрокредиттин суммасы: _____ .00 сом

Жылдык натыйжалуу пайыздык чен: _____ %

Айлык пайыздык чен: _____ айына (30 календардык күн)

Микрокредиттин мөөнөтү: _____ (_____) календардык күн

Микрокредит берүү күнү: _____ ж.

№	Төлөп жабуу күнү	Төлөмдүн суммасы	Анын ичинде негизги карызды төлөө суммасы	Анын ичинде пайыздарды жана туумдарды төлөө

Бул Кредитти жана пайыздарды төлөө графиги _____ -жылдын _____ № _____ Кредиттик келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Карыз алуучу микрокредитти жана анын пайыздарын төлөө шарттары менен таанышып, макул экенин тастыктайт.

“ДОСТУКЧА” МКК” ЖЧКсы Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Горький көч. 70, ЖСН: 02207202210377 ИУЖК: 31553170 Банк: «Оптим Банк» ААК	[Карыз алуучунун толук аты-жөнү] Паспорт: [серия, номер, берген орган жана дата] Каттоо дареги: [каттоо боюнча дарек] Иш жүзүндө дарек: [жашаган дареги]
---	--

БИК: 109016 Алыш-бериш эсебинин № 1091610655180139 Омурбекова Д.Ж.	Карыз алуучунун жөнөкөй электрондук кол тамгасы менен кол коюлду (Карыз алуучунун мобилдик телефонуна SMS-билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн атайын кодду [код] киргизүү (активдештирүү) жолу менен жана/же Жеке кабинеттеги Логин жана Сыр белгини (паролду) колдонуу аркылуу тастыктоо).
--	---

Тиркеме №2

-жылдагы

№ _____ кредиттик келишимге

**Кардардын чыгымдарынын (төлөмдөрүнүн) жана айыптык санкцияларынын
ТИЗМЕСИ**

Кардардын кредит боюнча компанияга болгон чыгымдары (төлөмдөрү):		
1.	Микрокредиттин суммасы:	_____ сом
2.	Микрокредит боюнча айлык пайыздык чен (30 күн):	2,4 %
3.	Жылдык номиналдык пайыздык чен:	28,8 %
4.	Жылдык натыйжалуу пайыздык чен:	33,45%
5.	Микрокредитти мөөнөтүнөн мурда төлөп берүү боюнча комиссия:	алынбайт
6.	Келишимдин шарттарын өзгөрткөндүгү үчүн комиссия: 30 (отуз) күн – кредит суммасынан 19,7%, 14 (он төрт) күн – кредит суммасынан 12,3%.	19,7%
Компаниянын айыптык санкциялары жана туумдары		
7.	Карызды төлөөнү кечиктирген учурда туум/айып күнүнө 0,08% өлчөмүндө чегерилет, бирок негизги карыздын суммасынан 10% ашпайт	28,8% жылына
Камсыздандыруу төлөмдөрү		
8.	Камсыздандыруу компаниясынын пайдасына камсыздандыруу премиясынын суммасы	_____ сом

Бул Кредиттик келишимдин Тиркемесинин Тизмесиндеги бардык шарттар менен жеке тааныштым, шарттар түшүнүктүү, алар менен макулмун жана аткарууга милдеттенем:

“ДОСТУКЧА” МКК” ЖЧКсы Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Горький көч. 70, ЖСН: 02207202210377 ИУЖК: 31553170 Банк: «Оптим Банк» ААК БИК: 109016 Алыш-бериш эсебинин № 1091610655180139 Омурбекова Д.Ж.	[Карыз алуучунун толук аты-жөнү] Паспорт: [серия, номер, берген орган жана дата] Каттоо дареги: [каттоо боюнча дарек] Иш жүзүндө дарек: [жашаган дареги] Карыз алуучунун жөнөкөй электрондук кол тамгасы менен кол коюлду (Карыз алуучунун мобилдик телефонуна SMS-билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн атайын кодду [код] киргизүү (активдештирүү) жолу менен жана/же Жеке кабинеттеги Логин жана Сыр белгини (паролду) колдонуу аркылуу тастыктоо).
--	---

Тиркеме №3

_____-жылдагы

№ _____ кредиттик келишимге

ТИЛ КАТ

Мен, _____, _____-жылдын _____ МКК
_____ тарабынан берилген паспорт _____, төмөнкүлөрдү ырастайм:

1. Мен Кредиттик келишимдин мазмуну менен толук таанышмын. Мен ушул Келишимдин бардык шарттарын, анын ичинде микрокредиттин суммасы, төлөө мөөнөтү, убакыты жана өлчөмү, микрокредитти төлөө мөөнөтүн кечиктиргендик үчүн айыптык санкциялар, ошондой эле “ДОСТУКЧА” МКК” ЖЧКсынын алдындагы укуктарымды жана милдеттеримди билем жана түшүнөм.

2. Мен өзүмдүн микрокредитимди үчүнчү жактарга берүүгө катуу тыюу салынганын билем. Мен алынган микрокредитти Кредиттик келишимде көрсөтүлгөн максаттарда гана пайдаланууга милдеттенем.

3. Мага кредитти _____-жылдын _____ ала тургандыгым айтылды.

4. Кредиттик келишимдин түп нускасын бардык тиркемелери менен алдым.

“ДОСТУКЧА” МКК” ЖЧКсы

Дареги: Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш., Горький көч. 70,

ЖСН: 02207202210377

ИУЖК: 31553170

Банк: «Оптим Банк» ААК

БИК: 109016

Алыш-бериш эсебинин №

1091610655180139

Омурбекова Д.Ж.

[Карыз алуучунун толук аты-жөнү]

Паспорт: [серия, номер, берген орган жана дата]

Каттоо дареги: [каттоо боюнча дарек]

Иш жүзүндө дарек: [жашаган дареги]

Карыз алуучунун жөнөкөй электрондук кол тамгасы менен кол коюлду (Карыз алуучунун мобилдик телефонуна SMS-билдирүү аркылуу жөнөтүлгөн атайын кодду [код] киргизүү (активдештирүү) жолу менен жана/же Жеке кабинеттеги Логин жана Сыр белгини (паролду) колдонуу аркылуу тастыктоо).